

## **2019-2020-окуу жылындагы №87 орто мектебинин китепканасындағы иштеген иштин анализи**

№87 орто мектепте 2019-2020-окуу жылында 26061 окуу китеbi, көркөм китеп 490, мугалимдер үчүн үсулдук колдонмо 745. 2019-2020-окуу жылында 2218 окуучу окуду. Окуучулар өз убагында окуу китеpteri менен камсыз болду . Мугалимдерге үсулдук колдонмо жана өтүлө турган сабактарга кошумча материалдар берилip турdu. Окуучулар окуу китеpteri менен 82% камсыз болду. Окуу жылында китепканада ар бир даталуу күндөргө карата ай сайын китеп көргөзмөсү, буклеттер, папкалар жана көркөм окуу өтүлүп жатты. Окуу жылында китепканага жазылып адабий, жомок жана сабактарга керектүү китеptерди алыш турушту. "Келгиле биргэ окуйбуз!" долбоорунун алкагында 1-4-класстын окуучулары жомок китеptерди алыш окушуп, кайра китеptин каармандары жана мазмунун айтып бере аlyшты. Мугалимдер үчүн үсулду колдонмонун картотекасы жаңыланып турdu. Мектепке берилген жаңы китеptерге штамп басылып, суммарный журналга катталды. Абалы начар китеptерди тазалоо иштери жүргүзүлдү.

- 1-сентябрь билим күнүндө өткөрүлгөн класстык saatka мугалимдерге материалдар топтолуп берилди. "Менин Мекеним Кыргызстан" деген темада китеп көргөзмөсү жасалды.
- Октябрь айында мугалимдердин күнүнө карата "Кыргыз эли мугалидер менен сыймыктанат" деген темада китеп көргөзмөсү жасалды.
- Ноябрь айында 1-4-класстын окуучудлар арасын "Жомоктор дүйнөсүнө саякат" деген темада стенд жасалып, китеп көргөзмөсү боюнча талкуу болду. Окуучулар өз ойлорун айтып беришли
- Декабрь айында үлүү жузүүчү Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата "Айтматов жана аалам" бурчу жасалды.
- Январь айында "Кучак жайы келип калды жаңы жыл" деген темада ар бир өлкөдө жаңы жылды кандай майрамдашат 5-7-класстардын арасында викторина өткөрүлдү.
- Февраль айында жоокерлер күнүнө карата ақындардын ырларынан жана сүрөттөрдөн "Кыргызстандын баатырлары" деген көргөзмө жасалды.
- Март айында "8-март апалрдын майрамы деген" темада кыргыздын таланттуу ишкөр айымдарына арналып жазылган ырлардан , макал-лакаптардан турган көргөзмө ўюштурулду.
- Апрель айында "Китеptи сүйүп окуйбуз" деген темада слайд жасалып, класстарга жөнөтүлдү.
- Май айында окуучуларга , мугалимдерге таратылган окуу китеptерин, адабий окуу китеptерин тазаланып, чапталып жыйналып алынды.

Китеptканачы :  Самзалиева А.С.

**Бишкек шаарындагы Свердлов районуна караштуу №87 жалпы орто билим берүү мектебинин китепканачынын 2020-2021-окуу жылында иштеген иштери боюнча отчет-анализи**

№87 жалпы орто билим берүү мектебизде 2020-2021-окуу жылында 26000 окуу китеbi, 578 адабий окуу китеpteri, мугалимдер үчүн усулдук колдонмо 970 китеп фонд бар жана ЮСАИД китеpteri 1560 китеп бар. Окуу жылынын башында класс-класс боюнча бөлүнгөн график менен окуучулардын колуна класс жетекчи аркылуу китеptер таратылып берилиди. Ар бир чейрек сайын китеptердин сакталышы боюнча жана жетишпеген китеptерди толуктоо жургүзүлүп турду. 2020-2021-окуу жылында 2279 окуучу окуду. Мектеп боюнча бардык класстар 78,68% китеп менен камсыз болду.

1-сентябрь Билим күнүндө откөрүлгөн класстык saatka мугалимдерге материалдар топтолуп берилиди. “Менин Мекеним Кыргызстан” деген темада китеп көргөzmөсү жасалды.

ЮСАИД долбоорунан келген китеptер класстардын денгээлине жараша окуучуларга сунушталып “Окуу керемет” аттуу китеп көргөzmө уюштурулуп, 1-4-класстарга берилип турду. Башталгыч класстын мугалимдери ачык сабактарды өткөрүштү. Жаңы келген келген китеptер суммарный китепке жана картотекага түшүрүлүп, убагында окуучуларга берилип турду. Китеп сактоо бөлүмүндө (хранения) класстарга бөлүнүп полкаларга коюлган жана сакталышы боюнча көнүл бурулуп турат. Окуучулар жана мугалимдер үчүн “Мугалим мөлмөлүү дарап”, “Күздөгү жандуу жаратылыш”, “Ден соолук”, “Чыгыз Айтматов-адабияттын алпы”, “Алыкул Осмоновдун ырларын” аттуу китеп – сүрөт көргөzmөлөр уюштурулду. 23-апрель Бүткүл дүйнөлүк “Китеп жана автордук укук” күнүнө “Китеп биздин досубуз” аттуу 3-класстын окуучулары менен адабий кечээ өтүлдү. Бул көргөzmөлөр улам жаңы китеptер менен толукталып турду. Окуучулардын, мугалимдердин суроо-талаптары өз убагында аткарылды. Семинар кеңешмелерге катышып турдум. Окуу жылдын аяғында чейректер чыккандан кийин, график менен окуу китеptери чогултулуп алынды.

Китеptаначы:

Самсалиева А.С.

## **2021-2022 окуу жылындагы № 87 орто мектептин китеңканасындагы иштөлгөн иштин анализи.**

№ 87 орто мектепте 2021-2022 окуу жылында 25405 окуу китеби, көркөм китең 580, мугалимдер үчүн усулдук колдонмо 970. 2021-2022 окуу жылында 2454 окуучулар өз убагында окуу китеңтер менен камсыз болду. Мугалимдерге усулдук колдонмо жана өтүлө турган сабактарга кошумча материалдар берилип турду.

Окуучулар окуу китеңтери менен 74,24% камсыз болду.

Окуу жылында китеңканада ар бир даталуу кундорго карата ай сайын китең көргөзмөсү, буклеттер, папкалар жана көркөм окуу өтүлүп жатты.

Китеңканада окуучулар үчүн атайын жүгүртмө илинген. Окуу жылында окуучулар китеңканага жазылып, адабий, жомок жана сабактарга керектүү китеңтерди алыш турушту.

«Келгиле, бирге окуйбуз» жана «Окуу керемет» долбоорунун алкағында 1-4 класстын окуучулары жомок китеңтерди алыш окушуп, кайра китеңтин каармандары жана мазмунун айтып бере алышты. Мугалимдер үчүн усулдук колдонмонун картотекасы жаныланып турду. Мектепке берилген жаны китеңтерге штамп басылып, суммарный жана картотекага түшүрулуп өз убагында окуучуларга таркатылып турду. Абалы начар китеңтерди тазалоо иштери жүргүзүлдү.

“Жаңы китең” прогмассы менен мектеп китеңканасын санаиптештириүүгө өтүп жатабыз. Китеңканада фондусу, класс жетекчилерге китеңтерди таркатуу, кайра кабыл алуу, китеңканада боюнча отчёттор санаиптештирилди.

\*Быйылкы окуу жылы 15- сентябрдан башталгандыгына байланыштуу ошол күнү Билим күнү деп саналып окуучуларга ар кандай көркөм китеңтердин көргөзмөсү уюштурулду жана 1- класстын окуучуларына китеңканада менен таанышуу иретинде экскурсия жүргүзүлдү

\* 23-сентябрь КР мамлекеттик тил күнүнө карата “Кыргыз тили кылымдарды карыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан” деген темада мектеп окуучуларынын арасында ар кандай иш чараптар өткөрүлдү.

Окуучулар тил жөнүндө ырларды, көркөм окууларды айтып бериши

\*Октябрдын 1- жумасында мугалимдердин күнүнө карата “Мугалим мөмөлүү дарак” деген темада окуучулар мугалимдерге арнап ар кандай сүрөттөрдү тартышты жана видео слайддарды жасап келишти.

\*7-8- ноябрь “тарых жана ата бабаларды эскерүү” күнүнө карата “Тарыхы болбой эл болбойт” деген китең көргөзмө уюштурулуп жана 11- класстын окуучулары менен Ата бейит мемориалдык комплексине экскурсия уюштурулду.

- \* 1- декабрь Спид күнүнө каратта китеп көргөзмөсү уюштурулуп, мектептин фойесине маалымат тактасы илинди.
- \* Ч. Айтматовдун туулган күнүнө карата чыгармаларынан китеп көргөзмөсү жасалды.
- \* 4- класстардын окуучулары менен бирдикте «Аяз ата, Аяз кыз келиниз» сүрөт көргөзмөсүн уюштурдук.
- \* Ошондой эле декабрь айында Манас эпосу кыргыздардын улуттук сыймыгы деген темада, класстар аралык Манас айтуу конкурстары өткөрүлдү. Бул конкурста 7- класстар өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтө алысты.
- \* Февраль айында «Эр жигит эл четинде, жоо бетинде» деген темада окуучулар арасында патриоттук ырларды көркөм окуу сынағы өткөрүлдү, сынакта 6 – класстардын окуучулары өз ата мекенин сүйүүгө жана эл алдында тартынбай чыгууга тарбияланышты.
- \* Март айында «Энелер биздин сыймыгыбыз» деген темада 8- класстын окуучулары видео слайддарды даярдашып, стен газеталарды чыгарышты.
- \* 23- апрель “Дүйнөлүк китеп күнү” болгондуктан “Мен дүйнөнү китеп менен тааныйм” аттуу иш чаранын негизинде фойеде ачык көргөзмө уюштурулуп, мында:

1. Көчмө кителкана
2. Окурман бала
3. Окуу керемет
4. Көп окусаң көптү билесин аттуу темадагы

көргөзмөлөр уюштурулду.

- \* 9- майга карата “Баатырларга таазим” деген темада сүрөттөрдөн, кителтерден көргөзмө анан буклеттер жасалды. Окуучуларды Ата Мекенди сүйүүгө тарбиялоо максатында слайд жасалып мектеп сайтына жүктөлдү.
- \* 2021-2022 окуу жылына окуучуларга, мугалимдерге таратылган окуу кителтерин тазаланып, чапталып, жыйналып алынды.

Кителкана башчысы:

Самсалиева А. С.